

Каралды:
КТО №95 МГ
Пед. кеңешмеси
2022-ж « 09 » ноябрь



Бекитилди:
КТО №95 МГ
директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 09 » ноябрь

Насаатчылык жөнүндө жобо

1. Жалпы жоболор

- 1.1. Насаатчылык** - насаатчы тарабынан төмөндөгү белгиленген “жаш адистерге” ар тараптуу көмөк көрсөтүү иш-аракети:
- Педагогикалык билими бар, бирок билим берүү мекемелеринде педагогикалык ишмердүүлүктүн эмгек стажына ээ боло элек адистерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.
 - Окуу-тарбия иштеринде кошумча жардамга муктаж адистерге насаатчылык көмөк көрсөтүлөт.
 - Мугалимдик кызматка которулган, окутуу усулдары боюнча кесиптик компетенттүүлүккө муктаж адистерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.
 - Педагогикалык эмгек стажы жок педагогикалык эмес билим берүүчү окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.
 - Педагогикалык жогорку окуу жайлардын күндүзгү жана дистанттык бөлүмдөрүндө окуп жаткан, билим берүү мекемелеринде педагогикалык ишмердүүлүк менен алек болуп жаткан студенттерге насаатчылык жардамы көрсөтүлөт.
 - Насаатчы - окутуу усулдарын жакшы билген, окуткан предмети боюнча компетенттүүлүккө, кесиптик жана инсандык жогорку сапаттарга эгедер педагог.
- 1.2. Насаатчылык** - педагогикалык ишмердүүлүктү алып барууда жаш адистин керектүү компетенттүүлүгүн өркүндөтүү үчүн жүргүзүлгөн системалуу жеке иш.
- 1.3. Насаатчылык** институтунун укуктук негизи катары ушул Жобо, башка мыйзам актылары, Билим берүү жана илим министрлигинин нормативдүү актылары эсептелет.

2. Насаатчылыктын максаттары.

2.1. Насаатчылыктын максаты - жаш адистерге кесиптик такшалуу жагынан жардам, көмөк көрсөтүү аркылуу мектептин кадрлар маселесинин чечүүгө өбөлгө түзүү.

2.2. Насаатчылыктын негизги милдеттери:

- мектеп маданиятына көнүктүрүү, мектеп жамаатынын мыкты салттарын жана адеп эрежелерин өздөштүрүүгө көмөктөшүү;
- жаш адистердин педагогикалык ишке дилгирлигин ойготуу жана аларды мектепте алып калуу;
- жаш адистин кесиптик өсүшүн камсыздоо, тапшырылган милдеттерди өз алдынча, сапаттуу аткаруу жөндөмүн өнүктүрүү.

3. Насаатчылыкты уюштуруу негиздери.

3.1. Насаатчылардын талапкерлиги мектептеги усулдук бирикмелердин отурумдарында каралып, мектептин усулдук иштери боюнча орун басары менен макулдашылып, мектептин директорунун буйругу менен бекитилет. Насаатчыны жаш адис жумушка келгенден кийин эки жумадан кеч эмес мөөнөттө дайындоо керек.

3.2. Насаатчылыкты мектептин усулдук иштери боюнча орун басары жана мектептеги усулдук бирикменин башчысы көзөмөлдөйт.

3.3. Мектептеги усулдук бирикменин башчысы жогорку кесиптик даярдыгы, коммуникативдүүлүгү жогору, адамдар менен сүйлөшүүдө ийкемдүү менен айырмаланган, усулдук иштерде тажрыйбасы мол, ошондой эле педагогикалык ишмердүүлүгү беш жылдан ашкан мугалимди насаатчы катары сунуш кылат.

Насаатчы бир эле учурда экиден гана адиске жардам көрсөтө алат.

3.4. Насаатчыны дайындоо насаатчы менен жаш адистин макулдугу менен ишке ашат. Насаатчы жаш адиске үч жыл жардам көрсөтөт.

3.5. Жогорку жана орто окуу жайлардын күндүзгү бөлүмүнүн студенттерине насаатчынын дайындалуусу даты буйрук менен бекитилип, акы төлөнөт.

3.6. Насаатчыны алмаштыруу директордун буйругу менен төмөндөгү учурларда ишке ашат:

- насаатчы жумуштан кетсе;
- жаш адистин же насаатчынын башка жумушка которулгандыгына байланыштуу;
- жаш адис менен насаатчы бири-бири менен психологиялык жактан келише

албаса;

- насаатчыны кесиптик жоопкерчиликке тарткан учурда.

3.7. Насаатчынын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчү болуп -жаш адистин кесиптик чөйрөдө ийгиликке жетишкендиги саналат.

3.8. Ийгиликтүү иши үчүн насаатчы керектүү сыйлыкка көрсөтүлүшү мүмкүн.

3.9. Насаатчылардын демилгеси менен насаатчылардын Кеңеши түзүлөт.

4. Насаатчынын милдеттери:

-Билим беруу чөйресунде жаш адистин укуктарын жана милдеттерин аныктай турган мыйзамдарды жана укуктук-нормативдик актыларды жакшы билүүсү зарыл.

-жаш адистин кесиптик ишмердигине тиешелүү муктаждыктарын аныктап билүү;

-жаш адис менен биргеликте анын кесиптик өсүш планын иштеп чыгуу;

-белгилуу меенетте аткарылуучу конкреттүү тапшырмаларды берүү, аткарылышына көзөмөл жүргүзүү, керектүү жардамдарды берүү;

-жаш адиске сабакты пландап өткөрүүнүн практикалык ыкмаларын жана жолдорун өздөштүрүү жагынан көмөктөшүү, ишиндеги күчтүү жана начар жактарын аныктап талдоо жана кемчиликтерин жоюу жолдорун белгилөө;

-жаш мугалимди мектептеги иш-кагаздар (календардык план, сабактын планы, тарбиялык иш план, окуучулардын өздүк делолорун, окуу журналдарын толтуруу) менен иштөөгө үйрөтүү;

-кесипке киришүүнү үйрөтүү (мугалимге тиешелуу талаптар, милдеттер, иш тартиби,

коопсуздук техникасы менен тааныштыруу);

-жаш адиске байланышкан маселелерди чечүүгө катышуу;

-түзүлгөн планга ылайык иш жүргүзүү, анын аткарылышы тууралуу МУБ жетекчисине өз убагында билдирип туруу.

5. Насаатчынын укуктары: Насаатчынын төмөнкүдөй укуктары бар:

-сбактарды, класстан тышкаркы иштерди байкап, талдоо;

-мектеп директорунун усулдук иштери боюнча орун басарынын жана МУБ башчысынын макулдугу менен жаш адисти окутуп үйрөтүүгө мектептин башка мугалимдерин да катыштыруу;

-кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо;

-жаш адис менен иштөөдөн баш тартуу;

-насаатчылык жаатында кесиптик чеберчилигин жогорулатуу.

6. Жаш адистин насаатчылык мезгилиндеги милдеттери:

-Кыргыз Республикасынын “Билим берүү тууралуу” жана “Мугалимдин статусу” тууралуу мыйзамдарын окуп, өзүнүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү бардык мыйзамдык актыларды билип, мектептин иш-аракетиндеги өзгөчөлүктөр жана жеке кызматтык милдеттерин таануусу зарыл.

-Насаатчы менен бирге иш планын толтуруусу керек.

-Дайыма өз билимин өркүндөтүүгө аракет кылышы зарыл.

-Насаатчыдан инновациялык усулдарды, жаны иштин формаларын үйрөнө алат

-Өзүнүн маданий жана жалпы билим денгээлин жогорулатууга далалат кылуусу керек.

-Насаатчы тарабынан иштелип чыккан иш планга ылайык өзүнүн отчетторун тапшырып туруусу зарыл.

7.Жаш адистин укуктары:

-Насаатчыдан колдоо жана жардам алууга укуктуу.

-өзунун иштерин жакшыртуу боюнча мектеп администрациясынын талкуусуна сунуштарын айта алат;

-өзүнүн кесиптик ар-намысын жана кадыр-баркын сактоого укуктуу;

-өзүнүн иши боюнча түшкөн арыз жана башка документтер менен таанышып, аларга түшүндүрмө бере алат;

-өзүнүн кесиптик чеберчилигин жогорулатууга укуктуу;

-башка тарап кесиптик этиканын эрежелерин бузган учурда өзүнүн кызыкчылыктарын коргоого укуктуу;

-Насаатчы менен иштөөдөн баш тарта алат.

7.1 Мектептин усулдук иштери боюнча орун басарынын милдеттери:

-Жаш адисти мектептин жамаатына тааныштырып, ага насаатчы бекитилип берилгени тууралуу буйрук менен тааныштыруу;

-жаш адис менен анын насаатчысына бирге иштөө үчүн бардык шартты түзүп берүү;

-педагог менен насаатчы тарабынан өтүлүп жаткан сабактарга, класстан тышкаркы иштерге айрым учурда катышып туруу;

-педагогдор менен иштөө жумушчу планын түзүүдө насаатчыларга усулдук жардам жана көмөк көрсөтүү;

-мектептеги насаатчылыктын алгылыктуу жактарын белгилеп, жалпылап, жайылтуу.

7.2 .Мектептеги усулдук бирикменин башчысынын милдеттери:

-насаатчынын иш планын усулдук бирикменин отурумунда кароо;

-педагогдор менен иштөөдө насаатчыга системалуу түрдө жардам берүү;

-усулдук бирикменин отурумунда насаатчы менен педагогдун отчетторун кароо, алардын жыйынтыктарын усулдук иштери боюнча мектептин директорунун орун басарына жеткирип туруу.

8.Насаатчылардын ишмердүүлүгүн жөнгө салган документтер төмөндөгүлөр:

-Насаатчылык тууралуу жобо;

-Насаатчыга мугалимдер бекитилип берилгени тууралуу мектеп директорунун буйругу;

-Насаатчы менен педагогдун биргелешкен иш планы;

-Насаатчы менен педагогдун аткарган ишинин отчету;

-өз ара сабакка катышуунун, сабактарга жана класстан тышкаркы иштерге берилген өздүк анализ баракчалары;

-Насаатчылык маселелери каралган мектептеги усулдук бирикменин, педагогикалык кеңештин отурумдарынын протоколдору.

Насаатчылык - бул педагогдун калыптануу жана өнүгүүсүндөгү көбүрөөк тажрыйбага ээ адистин жекече окутуу жана тарбиялоо формасы. Насаатчылыкты ишке ашырууда тарбияланып жаткан педагогдун практикалык жөндөмдөрү жана көндүмдөрүнүн калыптанышына көбүрөөк көңүл бурулат. Насаатчылык жамааттык түрдө (насаатчы+бир нече педагог) жана жекече болушу мүмкүн . Тажрыйба жана билим берүүдөн тышкары насаатчылык мотивацияны жогорулатуу үчүн иш чөйрөсүн түзүүнү жана факторлорду аныктоону көрсөтөт.

Насаатчылыкты уюштуруу:

1. Мектеп тарабынан насаатчылык жөнүндө жобо иштелип чыгат.

- 2.Насаатчылык талапкерликке усулдук бирикменин отурумунда көбүрөөк тажрыйбалуу педагогдордун арасынан сунушталат, директордун усулдук иштери боюнча орун басары менен макулдашылат жана мектептин директорунун буйругу менен бекитилет.
- 3.Насаатчынын ишин мотивациялоо үчүн акысы айлык маяна төлөнөт
- 4.Кесиптик өнүгүү боюнча жаш адистин иш планы түзүлөт.Насаатчылыктын эффективдүүлүгүнүн критерийлери түзүлөт
- 5.Муктаждыкка жараша насаатчылардын кеңеши түзүлөт.
- 6.Администрация тарабынан насаатчылардын ишин контролдоо жүргүзүлөт.

Сабактарга байкоо жүргүзүү аркылуу насаатчылык процессинин стадиялары

1. Биргелештикте пландоо үчүн жолугушуу

Бул стадияда насаатчы жана тарбиялануучу адис сабактын планында аныкталган окутуу максатын талкуулашат. Насаатчы педагогдун өсүшүнө баа берүүгө колдоно турган байкоо куралы менен тааныштырат

Байкоо жүргүзүү жана маалымат чогултуу.

Насаатчы пландалган сабакка катышуу учурунда байкоо жүргүзөт жана маалымат чогултат. Алар анализ жүргүзүү жана талкуулоо үчүн жолугушуудан мурда педагог өзүнүн сабагына өз алдынча баа берүү мүмкүнчүлүгү болушу үчүн насаатчы сабакты видеога жаздырып алса да болот.

Биргелешкен рефлексия / кайтарым байланыш жүргүзүү үчүн жолугушуу.

Жолугушуу сабакка катышуу күнү болушу керек. Насаатчы жана педагог эмне жакшы болду, эмнени жакшыртуу керек, керектүү өзгөрүүлөрдү киргизүү үчүн эмнелерди колдонуу керектигин аныктоо үчүн маалыматты чогуу анализдешет.

Жаңы планды жана иш-аракетти түзүү .

Бул стадияда жаңы максаттар аныкталат жана жаңы стратегиялар талкууланат. Насаатчынын ишмердүүлүк цикли кайра башынан башталат, бирок эми башкача деңгээлде. Процедураны туура сактоо жана колдонууда бул процесс абдан эффективдүү болушу мүмкүн.

Бул үчүн маанилүү:

- Ишенимдуу мамиле түзүү
- Коллективди байкоо жүргүзүү процедуралары менен тааныштыруу
- Конфиденциалдуулукту (жашыруун) камсыз кылуу(байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары насаатчыга жана байкоо жүргүзүлүп жаткан мугалимге гана маалым болушу керек)

-Мугалимдерди өзүлөрү сабактарны видеокамерага жазып алуу үчүн жана андан кийин өз алдынча окутуунун анализин жүргүзүү үчүн демилге берүү.

Педагог менен биринчи жолугушууда насаатчы аны менен макулдашып алышы керек:

-Байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары педагогго официалдуу баа коюуга колдонулбайт

-Бардык жыйынтыктар конфиденциалдуу (жашыруун) болот;

Байкоо жүргүзүүдө насаатчы класска сабак башталарына 5 мүнөт убакыт калганда кирет. Насаатчы сабактын жүрүшүнө кийлигишпеш керек, бирок класста топтордун иштерине байкоо жүргүзүп басып жүрсө болот. Мугалим насаатчыга көңүл бурбашы керек, аны менен сүйлөшпөшүп, бир нерсени түшүндүрбөшү керек. Эгерде мугалим насаатчыдан сабактын белгилүү гана бир бөлүгүн карап берүүнү суранса, анда бул таланты аткаруу керек. Насаатчы андан кийин сабактын жакшы гана учурларынын тизмесин жазышы керек, андан кийин эмне туура эмес болду, ийгиликсиздиктин себебин аныктоого аракет кылуу жана аны жоюу ыкмалары тууралуу сунуш берүү керек. Байкоо жүргүзүүнүн эң жакшы ыкмасы -бул бөлмөдө насаатчы бар болуп сабактын жүрүшүн жазып алууга камера орнотулган учурда болот. Видео насаатчыга сөз менен эле айтып койбостон, өзүнө

көрсөтүүгө, кайра текшерүүгө жана мугалимдин кайсы жактары жакшы же жаман болуп жаткандыгын билдирүүгө жардам болот.

Сабакка анализ жүргүзүү убагында маанилүү:

-Талкуулоо үчүн эч ким жолтоо болбогон жерди жана убакытты алдын ала аныктап алуу керек;

-кайтарым байланышты түзүү үчүн сабакка анализ жүргүзүү формасын пайдалануу;

-диалогдук сүйлөшүү форматын сактоо;

- педагогдун мотивациясын өчүрүп албоо үчүн мактоо жана сынды айкалыштырып колдонуу;

- мугалим сабакка байкоо жүргүзүлүп жаткан учурда толкунданып жатып кээ бир жөнөкөй нерселерди унутуп калышы мүмкүн экендигин эске алуу, ошондуктан сабактын сапатына эмне таасир берди жана педагог эмнени өзгөртүшү керек экенине токтолуу керек.

- үстүртөдөн болгон көйгөйлөргө өтө көңүл бурбоо ;

- мугалимдин мүнөзүнө эмес, иш-аракетине кайтарым байланыш түзүү;

- эгер айтылган сын айтуудан майнап чыкпаса , анда нассаатчынын өзү педагогго сунуш бере турган нерсесин сабакта көрсөтүп берүүсү керек;

- сунуштар аткарылгандыгын көзөмөлдөп туруу.